

Монреалда 1999-жылдын 28-майында кол коюлган Эл аралык аба ташууларынын айрым эрежелерин унификациялоо үчүн Конвенцияга кошулуу жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

1-берене

Кыргыз Республикасы 1999-жылдын 28-майында кол коюлган Эл аралык аба ташууларынын айрым эрежелерин унификациялоо үчүн Конвенцияга (мындан ары - Конвенция) кийинки эскертмелер менен кошулсун:

- «Кыргыз Республикасы Конвенциянын 57-беренесине ылайык, Конвенциянын кийинки жоболоруна карата колдонбоо укугун өзүнө калтырат деп билдирет:

а) суверендүү мамлекет катары анын функцияларын жана милдеттерин жүзөгө ашырууга байланыштуу Кыргыз Республикасы тарабынан коммерциялык эмес максаттарда аткарылуучу эл аралык аба ташуулар;

б) өзүнүн аскердик бийликтери үчүн Кыргыз Республикасында катталган же ал тарабынан ижарага алынган, ошол бийликтер тарабынан же алардын атынан толугу менен резервге калтырылган аба кемелеринде адамдарды, жүктөрдү жана багажды ташуу

2-берене

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги Жарандык авиациянын эл аралык уюму депозитарий болуп саналган Монреаль шаарында 1999-жылдын 28-майында кол коюлган Эл аралык аба ташууларынын айрым эрежелерин унификациялоо үчүн Конвенцияга Кыргыз Республикасынын кошулуусу жөнүндө грамотаны депонирлесин.

3-берене

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

4-берене

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

**Кыргыз Республикасынын
Президенти**

С.Н. Жапаров